



МЕНЮ

ТАМАКТАР МЕНЮСҮ		БААЛАР
ТООК ЭТИ		
1 ӨЗГӨЧӨ САН ЭТИ 1/84 (186ккал, май-5,8г, углевод-6,28г, белок-22,24г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы тооктун сан эти. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		114
2 ӨЗГӨЧӨ САН ЭТИ 2/168 (186ккал, май-5,8г, углевод-6,28г, белок-22,24г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы тооктун сан эти. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		219
3 ӨЗГӨЧӨ САН ЭТИ 3/252 (186ккал, май-5,8г, углевод-6,28г, белок-22,24г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы тооктун сан эти. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		319
1 АЧУУ САН ЭТИ 1/84 (211,64ккал, май-5,2г, углевод-2,47г, белок-22,14г)		
Курамы: ачуу панировкадагы тооктун сан эти. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		114
2 АЧУУ САН ЭТИ 2/168 (211,64ккал, май-5,2г, углевод-2,47г, белок-22,14г)		
Курамы: ачуу панировкадагы тооктун сан эти. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		219
3 АЧУУ САН ЭТИ 3/252 (211,64ккал, май-5,2г, углевод-2,47г, белок-22,14г)		
Курамы: ачуу панировкадагы тооктун сан эти. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		319
ТООКТУН КАНАТТАРЫ		
3 ТООКТУН КАНАТЫ 3/75 (257,16ккал, май-10,02г, углевод-8,67г, белок-22,59г)		
Курамы: ачуу тооктун канаттары. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		189
6 ТООКТУН КАНАТЫ 6/150 (257,16ккал, май-10,02г, углевод-8,67г, белок-22,59г)		
Курамы: ачуу тооктун канаттары. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		354
9 ТООКТУН КАНАТЫ 9/225 (257,16ккал, май-10,02г, углевод-8,67г, белок-22,59г)		
Курамы: ачуу тооктун канаттары. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		524
12 ТООКТУН КАНАТЫ 12/300 (257,16ккал, май-10,02г, углевод-8,67г, белок-22,59г)		
Курамы: ачуу тооктун канаттары. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		664
ТООКТУН СУЛП ЭТИНЕН БАЙТС		
ӨЗГӨЧӨ ПАНИРОВКАДАГЫ ТООКТУН СУЛП ЭТИНЕН БАЙТС, ОРТОЧО 90г (198,6ккал, май-16,38г, углевод-7,2г, белок-22,2г)		
Курамы: тоок этинин бөлүктөрү. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		159
ӨЗГӨЧӨ ПАНИРОВКАДАГЫ ТООКТУН СУЛП ЭТИНЕН БАЙТС, ЧОҢ 135г (198,6ккал, май-16,38г, углевод-7,2г, белок-22,2г)		
Курамы: тоок этинин бөлүктөрү. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		224
ТЕРИЯКИ БАИТСТАРЫ 175г (189,78ккал, май-12,64г, углевод-7,50г, белок-17,47г)		
Курамы: Терияки соусу менен баитстар. Аллергендер: Глютен. Курамында камтышы мүмкүн: сельдерей, лактоза, горчица		249
ТООКТУН СУЛП ЭТИНЕН СТРИПС		
3 ӨЗГӨЧӨ СТРИПС 3/102г (229,01ккал, май-13,7г, углевод-2,42г, белок-25,47г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы сулп эти. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		204
6 ӨЗГӨЧӨ СТРИПС 6/204г (229,01ккал, май-13,7г, углевод-2,42г, белок-25,47г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы сулп эти. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		389
9 ӨЗГӨЧӨ СТРИПС 9/306г (229,01ккал, май-13,7г, углевод-2,42г, белок-25,47г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы сулп эти. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		539
3 АЧУУ СТРИПС 3/93г (198ккал, май-13,7г, углевод-2,42г, белок-25,47г)		
Курамы: ачуу панировкадагы сулп эти. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		204
6 АЧУУ СТРИПС 6/186г (198ккал, май-13,7г, углевод-2,42г, белок-25,47г)		
Курамы: ачуу панировкадагы сулп эти. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		389
9 АЧУУ СТРИПС 9/279г (198ккал, май-13,7г, углевод-2,42г, белок-25,47г)		
Курамы: ачуу панировкадагы сулп эти. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		539
ТООКТУН СУЛП ЭТИНЕН НАГГЕТС		
6 НАГГЕТС 75г (262,24ккал, май-10,7г, углевод-4,5г, белок-15,61г)		
Курамы: тооктун сулп эти. Аллергендер: Курамында камтылышы мүмкүн: горчица, глютен, лактоза, рак сымал жандыктар, сельдерей.		144
9 НАГГЕТС 112г (262,24ккал, май-10,7г, углевод-4,5г, белок-15,61г)		
Курамы: тооктун сулп эти. Аллергендер: Курамында камтылышы мүмкүн: горчица, глютен, лактоза, рак сымал жандыктар, сельдерей.		214
12 НАГГЕТС 150г (262,24ккал, май-10,7г, углевод-4,5г, белок-15,61г)		
Курамы: тооктун сулп эти. Аллергендер: Курамында камтылышы мүмкүн: горчица, глютен, лактоза, рак сымал жандыктар, сельдерей.		254
БАСКЕТТЕР		
БАСКЕТ M 18 АЧУУ КАНАТ 450г (257,16ккал, май-10,02г, углевод-8,67г, белок-22,59г)		
Курамы: ачуу тоок канаттары. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		979
БАСКЕТ L 26 АЧУУ КАНАТ 650г (257,16ккал, май-10,02г, углевод-8,67г, белок-22,59г)		
Курамы: ачуу тоок канаттары. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		1349
ӨЗГӨЧӨ БАСКЕТ ДУЭТИ 522г (241,31ккал, май-12,96г, углевод-13,6г, белок-17,61г)		
Курамы: тооктун 2 буту, 2 канаты, оригиналдуу каптамдагы 6 стрипс , 1 стандарт картошка фри. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя.		839
АЧУУ БАСКЕТ ДУЭТИ 504г (243,83ккал, май-13,83г, углевод-12,33г, белок-17,46г)		
Курамы: тооктун 2 ачуу буту, 2 ачуу канаты, ачуу каптама дагы 6 стрипс, 1 стандарт картошка фри. Аллергендер: Глютен. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, жумуртка.		839
БАСКЕТ 5 ӨЗГӨЧӨ САН ЭТИ 420г (186ккал, май-5,8г, углевод-6,28г, белок-22,24г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы сан эт. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		524
БАСКЕТ 5 АЧУУ САН ЭТИ 420г (211,64ккал, май-5,2г, углевод-2,47г, белок-22,14г)		
Курамы: ачуу панировкадагы сан эт. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		524
БАСКЕТ 10 ӨЗГӨЧӨ САН ЭТИ 840г (186ккал, май-5,8г, углевод-6,28г, белок-22,24г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы сан эт. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		999
БАСКЕТ 10 АЧУУ САН ЭТИ 840г (211,64ккал, май-5,2г, углевод-2,47г, белок-22,14г)		
Курамы: ачуу панировкадагы сан эт. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		999
ӨЗГӨЧӨ САНДЕРС БАСКЕТИ 349г (191,43ккал, май-9,37г, углевод-7,31г, белок-22,18г)		
Курамы: 2 сан эт, 2 өзгөчө стрипс, байтстар 63г. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка, балким сельдерей болушу мүмкүн.		459
АЧУУ САНДЕРС БАСКЕТИ 343г (205,95ккал, май-8,98г, углевод-5,07г, белок-24,42г)		
Курамы: 2 ачуу сан эт, 2 ачуу стрипс, байтстар 63г. Аллергендер: Глютен, балким сельдерей болушу мүмкүн.		459
ПАТИ БАСКЕТИ 187г (261,64ккал, май-11,75г, углевод-24,30г, белок-10,84г)		
Курамы: картөшкө фри, 6 байтс жана сыр соусу. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.		239
НАГГЕТС БАСКЕТИ 162г (261ккал, май-14,73г, углевод-24,98г, белок-9,65г)		
Курамы: 5 оригиналдуу наггетстер жана картөшкө фри стандарттуу порциясы. Аллергендер: глютен, курамында соя жана жумуртка белогү болушу мүмкүн.		239
БУЛОЧКАДАГЫ САНДВИЧТЕР		
ӨЗГӨЧӨ ШЕФБУРГЕР 193г (238ккал, май-9,5г, углевод-25г, белок-14,5г)		
Курамы: өзгөчө панировкадагы тоок, помидорлор, айсберг салаты, каймактуу соус жана булочка күнжүт менен. Аллергендер: буудай глютен, күнжүт уруктары, лактоза, жумуртканын. Курамында камтышы мүмкүн: Сельдерей.		249

АЧУУ ШЕФБУРГЕР 183г (224ккал, май-8,9г, углевод-25г, белок-14,5г)	
Курамы: "Бургер" соусу, ачуу панировкасындагы сулп эт, салат жалбырагы, маринаддалган бадыраң, пияз, булочка кунжут менен. Аллергендер: Глютен, кунжут, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: Сельдерей, лактоза.	249
ЧИЗБУРГЕР 158г (243ккал, май-8,6г, углевод-27,4г, белок-13,8г)	
Курамы: горчица соусу, кетчуп, нан күкүмү менен стрипстер, пияз, сыр,бадыраң, буудайдан булочка бадыраң. Аллергендер: Глютен, горчица, лактоза, соя, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: кунжут, сельдерей.	179
ЛОНГЕР 101г (218,39ккал, май-10,03г, углевод-26,15г, белок-10,84г)	
Курамы: байтсттар, буудайдан булочка бадыраң, маринаддалган бадыраңдар, пияз, кетчуп, майонез. Аллергендер: Глютен, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: кунжут, лактоза, сельдерей.	99
ЧИЗБУРГЕР ДЕ ЛЮКС 186г (205ккал, май-6,9г, углевод-22,1г, белок-13,7г)	
Курамы: оригиналдуу панировкадагы тооктун сулп эти, айсберг салаты, маринаддалган бадыраңдар, пияз, сыр, помидор, буудай наны, горчица соусу. Аллергендер: Глютен, горчица, лактоза, соя, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: кунжут, сельдерей.	249
ӨЗГӨЧӨ ШЕФБУРГЕР ДЕ ЛЮКС 217г (225ккал, май-10,2г, углевод-18,5г, белок-14,8г)	
Курамы: өзгөчө панировкада сулп эти, айсберг салат жалбырагы, маринаддалган бадыраң, пияз, бургер соусу, кунжут менен булочка жана сыр. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: кунжут, сельдерей.	269
АЧУУ ШЕФБУРГЕР ДЕ ЛЮКС 207г (233ккал, май-10,7г, углевод-19,3г, белок-14,9г)	
Курамы: ачуу панировкадагы сулп эти, айсберг салат жалбырагы, маринаддалган бадыраң, пияз, бургер соусу, кунжут менен булочка жана сыр. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: кунжут, сельдерей.	269
ӨЗГӨЧӨ ШЕФ ТАУЭР 257г (273ккал, май-16,4г, углевод-18,5г, белок-12,2г)	
Курамы: Цезарь соусу, өзгөчө панировкада сулп эт, хашбраун, сыр, айсберг салаты, помидор, кара-ак кунжут уруктары кошулган буудайдан булочка. Аллергендер: Глютен, кунжут, лактоза, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	309
АЧУУ ШЕФ ТАУЭР 249г (286ккал, май-17,6г, углевод-18,8г, белок-12,3г)	
Курамы: Ачуу панировкада сулп эт, хашбраун, сыр кесими, айсберг салаты, туздалган бадыраң, пияз жана Бургер соусу менен кара-ак кунжут уруктары кошулган буудайдан булочка. Аллергендер: Глютен, кунжут, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, лактоза, соя.	309
ЧИКЕНБУРГЕР 134г (230ккал, май-10,3г, углевод-28г, белок-7,8г)	
Курамы: Солнечная булочкасы, "Жеңил" майонез соусу, Айсберг салат жалбырагы, өзгөчө тоок этинен котлет. Аллергендер: Глютен, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: горчица, кунжут, лактоза, сельдерей.	129
ӨЗГӨЧӨ САНДЕРС БУРГЕР 220г (238ккал, май-10,6г, углевод-19,9г, белок-15,6г)	
Курамы: Бриошь каймак булочкасы, Чеддер сүрбыштагы, маринаддалган бадыраң, салат жана өзгөчө панировкадагы тооктун сулп эти. Аллергендер: Горчица, глютен, кунжут, лактоза, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: сельдерей.	309
АЧУУ САНДЕРС БУРГЕР 227г (244ккал, май-11,4г, углевод-19,9г, белок-15,5г)	
Курамы: Бриошь каймак булочкасы, Чеддер сүрбыштагы, маринаддалган бадыраң, салат жана ачуу панировкадагы тооктун сулп эти. Аллергендер: Глютен, горчица, кунжут, лактоза, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: сельдерей.	309
ӨЗГӨЧӨ БИГ САНДЕРС БУРГЕР 281г (233ккал, май-10,2г, углевод-22,3г, белок-12,9г)	
Курамы: Оригиналду тоок стрипстеринин үч эселик порцисы, айсберг салаты, маринаддалган бадыраң, бургер соусу, Биг Бриошь токочу. Аллергендер: Глютен, кунжут, лактоза, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: сельдерей.	359
АЧУУ БИГ САНДЕРС БУРГЕР 272г (244ккал, май-11,4г, углевод-21,3г, белок-13,5г)	
Курамы: Ачуу тоок стрипстеринин үч эселик порцисы, айсберг салаты, маринаддалган бадыраң, бургер соусу, Биг Бриошь токочу. Аллергендер: Глютен, кунжут, лактоза, жумуртка. Курамында камтылышы мүмкүн: сельдерей.	359
ӨЗГӨЧӨ САНДЕРС ЧИЗ БУРГЕР 265г (254ккал, май-12,5г, углевод-22,7г, белок-12,5г)	
Курамы: бриошь токочу, оригиналдуу сулп эт, салат, помидор, сыр соусу, сыр котлетасы. Аллергендер: Глютен, кунжут, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, лактозы, соя.	309
АЧУУ САНДЕРС ЧИЗ БУРГЕР 262г (260ккал, май-13,5г, углевод-22,3г, белок-12,5г)	
Курамы: Бриошь токочу, ачуу сулп эт, салат, помидор, сыр соусу, сыр котлетасы. Аллергендер: Глютен, кунжут, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, лактозы, соя.	309
ЛЕПЕШКАДАГЫ САНДВИЧТЕР	
АЙ-ТВИСТЕР 98г (228,77ккал, май-10,90г, углевод-26,54г, белок-11,63г)	
Курамы: токочу, назик сыр соусу менен тоок эт. Аллергендер: Глютен, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: Сельдерей, лактозы.	99
ӨЗГӨЧӨ ТВИСТЕР 184г (241ккал, май-9,7г, углевод-27г, белок-11,3г)	
Курамы: өзгөчө панировкадагы тоок сулп этинин кесимдери, салат жалбырагы, помидор жана буудай токочтогу назик соус. Аллергендер: Глютен, лактоза, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: Сельдерей.	219
АЧУУ ТВИСТЕР 178г (250ккал, май-10,8г, углевод-26,2г, белок-11,8г)	
Курамы: Ачуу панировкадагы тоок сулп этинин кесимдери, салат жалбырагы, помидор кесимдери жана буудай токочтогу назик соус. Аллергендер: Глютен, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: Сельдерей, лактоза	219
ТВИСТЕР ВЕДЖИ 172г (294ккал, май-19,6г, углевод-24,7г, белок-4,8г)	
Курамы: хашбраун картөшкө котлети, сыр кесими, салат жалбырагы жана помидор кесимдери буудай токочунда жана назик соус. Аллергендер: Жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя, глютен, лактоза.	219
ӨЗГӨЧӨ БОКСМАСТЕР 277г (253ккал, май-13,2г, углевод-22,9г, белок-10,7г)	
Курамы: өзгөчө панировкада сулп эт, хашбраун, бир кесим сыр, салат, помидор жана буудайдан жасалган токочто назик соус. Аллергендер: Жумуртка, глютен, лактоза. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	309
АЧУУ БОКСМАСТЕР 274г (259ккал, май-13,9г, углевод-22,9г, белок-10,6г)	
Курамы: ачуу панировкадагы бышырылган тоок суулп эти, хашбраун, сыр, помидор кесимдери, салат жана ысык токочтогу назик соус. Аллергендер: Жумуртка, глютен, лактоза. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	309
ТВИСТЕР ДЖУНИОР 132г (224,24ккал, май-11,25г, углевод-23,08г, белок-14,11г)	
Курамы: сыр токочу, панировкадагы тооктун сулп этинен эки ширелүү оригиналдуу байтс, горчица, кетчуп, сыр, маринаддалган бадыраң жана пияз. Аллергендер: Горчица, жумуртка, глютен, лактоза, сельдерей.	169
ӨЗГӨЧӨ ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС 195г (249ккал, май-10,2г, углевод-26,4г, белок-12,7г)	
Курамы: өзгөчө панировкадагы жумшак тооктун сулп этинин кесимдери, ширелүү айсберг салаты, маринаддалган бадыраңдар, пияз, сыр жана назик соус. Аллергендер: Горчица, жумуртка, глютен, лактоза, сельдерей.	249
АЧУУ ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС 193г (257ккал, май-11,3г, углевод-25,6г, белок-13,2г)	
Курамы: ачуу панировкадагы жумшак тооктун сулп этинин кесимдери, ширелүү айсберг салаты, маринаддалган бадыраңдар, пияз, сыр жана назик соус. Аллергендер: Горчица, жумуртка, глютен, лактоза, сельдерей.	249
ТВИСТЕР КЕБАБ 249г (236,07ккал, май-12,98г, углевод-23,76г, белок-10,18г)	
Курамы: байтстар, жаңы помидорлор, салат жалбырагы, пияз, маринаддалган бадыраң, сыр кесими, фри картөшкөсү, жумшак классикалык Бургер соусу жана буудай токочундагы кетчуп Аллергендер: Жумуртка, глютен, лактоза. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	279
МЕГАРОЛЛ 260г (230ккал, май-9,4г, углевод-22,4г, белок-12г)	
Курамы: ачуу панировкадагы тоок сулп эти, жаңы томаттар, салат жалбырагы, маринаддалган бадыраң, кетчуп, фри картөшкөсү жана буудай токочундагы жумшак соус. Аллергендер: Жумуртка, глютен, сельдерей. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, лактоза, соя.	359
ӨЗГӨЧӨ БОКСМАСТЕР ЧИЗ 296г (254ккал, май-12,5г, углевод-22,7г, белок-12,5г)	
Курамы: буудай тортильясы, оригиналдуу сулп эт, салат, помидор, сыр соусу, сыр котлетасы. Аллергендер: Жумуртка, глютен, лактоза. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	309
АЧУУ БОКСМАСТЕР ЧИЗ 293г (260ккал, май-13,4г, углевод-22,2г, белок-12,5г)	
Курамы: буудай тортильясы, оригиналдуу сулп эт, салат, помидор, сыр соусу, сыр котлетасы. Аллергендер: Жумуртка, глютен, лактоза. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	309

ТВИСТЕР ЧИЗ ВЕДЖИ 220г (317ккал, май-20,7г, углевод-28,5г, белок-5,9г)	249
Курамы: буудай тортильясы, оригиналдуу сулп эт, салат, помидор, сыр соусу, сыр котлетасы.	
Аллергендер: Жумуртка, глютен, лактоза. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, сельдерей, соя.	
КРЕВЕТКА МЕНЕН РОЛЛ 173г (245ккал, май-10,1г, углевод-30,8г, белок-8,4г)	299
Курамы: креветкалар, салат жалбырагы, помидорлор, терияки соусу, жана буудай тоочундага.	
Аллергендер: глютен, рак сымал жандыктар. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, лактоза, сельдерей, соя, жумуртка.	
СОУС ТҮРЛӨРҮ 24мл	39
ТОМАТ КЕТЧУБУ. Аллергендер: Сельдерей.	
КЫЧКЫЛ-ТАТТУУ ЧИЛИ. Аллергендер: Курамында камтышы мүмкүн: горчица, глютен, лактоза, сельдерей, соя.	
СҮРБЫШТАК СОУСУ. Аллергендер: Лактоза, жумуртка.	
САРЫМСАК СОУСУ. Аллергендер: Горчица, жумуртка.	
БАРБЕКЮ. Аллергендер: Курамында камтышы мүмкүн: горчица, глютен, лактоза, сельдерей, соя.	
ТЕРИЯКИ	
ГАРНИРЛЕР	99
КАРТӨШКӨ ФРИ КИЧИНЕКЕЙ 60г (292,14ккал, май-4,7г, углевод-38,86г, белок-6,05г)	
Курамы: кытырак картөшкө фри. Аллергендер: Курамында камтышы мүмкүн: горчица, лактоза, сельдерей, жумуртка, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя.	
КАРТӨШКӨ ФРИ СТАНДАРТТЫК 100г (292,14ккал, май-4,7г, углевод-38,86г, белок-6,05г)	134
Курамы: кытырак картөшкө фри. Аллергендер: Курамында камтышы мүмкүн: горчица, лактоза, сельдерей, жумуртка, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя.	
БАСКЕТ ФРИ 200г (292,14ккал, май-4,7г, углевод-38,86г, белок-6,05г)	214
Курамы: кытырак картөшкө фри. Аллергендер: Курамында камтышы мүмкүн: горчица, лактоза, сельдерей, жумуртка, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя.	
САНДЕРС КАРТӨШКӨСҮ 120г (291ккал, май-20,5г, углевод-23,3г, белок-3,2г)	154
Курамы: Сандерс Фри картөшкөсү бул сыр соустагы фри картөшкөсүнүн куурулган кесимдеринин порциясы.	
Аллергендер: Глютен. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
КЫШТАК КАРТӨШКӨ КИЧИНЕКЕЙ 80г (265ккал, май-17,4г, углевод-24,2г, белок-3г)	104
Курамы: кытырак кыштак картөшкө. Аллергендер: Глютен, Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
КЫШТАК КАРТӨШКӨ ЧОҢ 135г (265ккал, май-17,4г, углевод-24,2г, белок-3г)	154
Курамы: кытырак кыштак картөшкө. Аллергендер: Глютен, Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
СЫР ТАЯКЧАЛАРЫ 3 ДААНА 87г (312ккал, май-20,4г, углевод-21,7г, белок-10,4г)	139
Курамы: моцарелла сырынан жасалган панировкадагы таякчалар, өсүмдүк майы.	
Аллергендер: Глютен. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
СЫР ТАЯКЧАЛАРЫ 6 ДААНА 162г (312ккал, май-20,4г, углевод-21,7г, белок-10,4г)	259
Курамы: моцарелла сырынан жасалган панировкадагы таякчалар, өсүмдүк майы.	
Аллергендер: Глютен. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
КРЕВЕТКАЛАР 3 ДААНА 54г (253ккал, май-13,9г, углевод-18,3г, белок-15,8г)	229
Курамы: панировкадагы креветка, өсүмдүк майы.	
Аллергендер: Глютен, рак сымал жандыктар. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
КРЕВЕТКАЛАР 6 ДААНА 108г (253ккал, май-13,9г, углевод-18,3г, белок-15,8г)	389
Курамы: панировкадагы креветка, өсүмдүк майы.	
Аллергендер: Глютен, рак сымал жандыктар. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
КРЕВЕТКАЛАР 9 ДААНА 162г (253ккал, май-13,9г, углевод-18,3г, белок-15,8г)	499
Курамы: панировкадагы креветка, өсүмдүк майы.	
Аллергендер: Глютен, рак сымал жандыктар. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
СҮР БЫШТАК КЕСИМИ 12г (336ккал, май-28г, углевод-4г, белок-17г)	18
Курамы: Чеддер сыр. Аллергендер: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
ХАШБРАУН 41,5г (313,87ккал, май-5,8г, углевод-34,94г, белок-3,14г)	39
Курамы: картөшкөдөн хашбраун. Аллергендер: Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей, жумуртка.	
МУЗДАК СУУСУНДУКТАР	69
КОКА-КОЛА 0,3 (42ккал, май-0г, углевод-10,6г, белок-0г)	
КОКА-КОЛА 0,4 (42ккал, май-0г, углевод-10,6г, белок-0г)	77
КОКА-КОЛА 0,5 (42ккал, май-0г, углевод-10,6г, белок-0г)	79
СПРАЙТ 0,3 (13,3ккал, май-0г, углевод-3,1г, белок-0г)	69
СПРАЙТ 0,4 (13,3ккал, май-0г, углевод-3,1г, белок-0г)	77
СПРАЙТ 0,5 (13,3ккал, май-0г, углевод-3,1г, белок-0г)	79
ФАНТА 0,3 (48ккал, май-0г, углевод-11,8г, белок-0г)	69
ФАНТА 0,4 (48ккал, май-0г, углевод-11,8г, белок-0г)	77
ФАНТА 0,5 (48ккал, май-0г, углевод-11,8г, белок-0г)	79
КОКА-КОЛА ЗЕРО 0,5 (0,2ккал, май-0г, углевод-0г, белок-0г)	94
РІСО ШАБДАЛЫ 200 мл (62ккал, май-0г, углевод-15,2г, белок-0г)	54
Курамы: мин. 33% шабдалы пюресин, шекер, кычкылдыкты жөнгө салгычты (лимон кислотасын), суу камтыган шире кошулган суусундук.	
РІСО АЛМА НЕКТАРЫ 200 мл (51,2ккал, май-0г, углевод-12,4г, белок-0г)	
Курамы: Алма ширеси (мин 50%), шекер, кычкылдыкты жөнгө салгычтар (лимон кислотасы жана алма кислотасы), суу.	54
РІСО КӨП ЖЕМИШТҮҮ 200 мл (50ккал, май-0г, углевод-12г, белок-0г)	
Курамы: мин. 36% пюрени жана ширелерди (шабдалы пюреси, апельсин ширеси, ананас ширеси), шекер, кычкылдыкты жөнгө салгычты (лимон кислотасын), суу камтыган шире кошулган суусундук.	
РІСО АПЕЛЬСИН 200 мл (46ккал, май-0г, углевод-11г, белок-0г)	54
Курамы: апельсин ширеси (мин. 25%), шекер, кычкылдыкты жөнгө салгыч (лимон кислотасы), стабилизатор (пектин), табигый ароматизаторлор, боегучтар (каротиндер), суу.	
КАРА ЧАЙ FUSETEA ШАБДАЛЫ 0,5 (29ккал, май-0г, углевод-6,9г, белок-0г)	79
КОК ЧАЙ FUSETEA МАНГО-РОМАШКА 0,5 (34ккал, май-0г, углевод-8,2г, белок-0г)	79
СУУ "БОНАКВА" ГАЗДАЛБАГАН 0,5 (0ккал, май-0г, углевод-0г, белок-0г)	64
НАЗИК ВАНИЛЬ СҮТ КОКТЕЙЛИ (МИЛКШЕЙК) 0,25л (75ккал, май-1,5г, углевод-13,7г, белок-1,7г)	99
Курамы: ваниль менен сүт коктейли. Аллергендер: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
НАЗИК ВАНИЛЬ СҮТ КОКТЕЙЛИ (МИЛКШЕЙК) 0,4л (75ккал, май-1,5г, углевод-13,7г, белок-1,7г)	129
Курамы: ваниль менен сүт коктейли. Аллергендер: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
СҮТ КОКТЕЙЛИ МИЛКШЕЙК БАНАН 0,25 л (127,4ккал, май-2,1г, углевод-20,8г, белок-2,5г)	99
Курамы: сүт коктейли банан. Аллергендер: лактоза.	
СҮТ КОКТЕЙЛИ МИЛКШЕЙК БАНАН 0,4 л (127,4ккал, май-2,1г, углевод-20,8г, белок-2,5г)	129
Курамы: сүт коктейли банан. Аллергендер: лактоза.	
СҮТ КОКТЕЙЛИ МИЛКШЕЙК БАБЛ ГАМ 0,25 л (126ккал, май-2,1г, углевод-23,1г, белок-2,4г)	99
Курамы: сүт коктейли бабл гам. Аллергендер: лактоза.	

СУТ КОКТЕЙЛИ МИЛКШЕЙК БАБЛ ГАМ 0,4 л (126ккал, май-2,1г, углевод-23,1г, белок-2,4г)	129
Курамы: сүт коктейли бабл гам. Аллергендер: лактоза.	
АЛЧА ЛИМОНАД 0,4л (36,1ккал, май-0г, углевод-6,2г, белок-0г)	129
Курамы: алчанын даамы бар лимонад.	
МАНГО ЛИМОНАД 0,4л (13,16ккал, май-0г, углевод-5,25г, белок-0г)	129
Курамы: мангонун даамы бар лимонад.	
МОХИТО ЛИМОНАД 0,4л (37,8ккал, май-0г, углевод-4,5г, белок-0г)	129
Курамы: лимон-лайм даамы бар лимонад.	
ФЕЙХОА ЛИМОНАД 0,4л (13,1ккал, май-0г, углевод-4,6г, белок-0г)	129
Курамы: фейхоанын даамы бар лимонад.	
ЫСЫК СУУСУНДУКТАР	
КОШ ЭСПРЕССО КОФЕСИ 0,1 ДАН 100мл (22ккал, май-0,5г, углевод-4,2г, белок-0,2г)	89
Курамы: кош Эспрессо кофеси.	
АМЕРИКАНО КОФЕСИ 0,2 ДАН 200мл (22ккал, май-0,5г, углевод-4,2г, белок-0,2г)	89
Курамы: Американо кофеси.	
АМЕРИКАНО КОФЕСИ 0,3 ДАН 300мл (17ккал, май-0,5г, углевод-2,9г, белок-0,2г)	104
Курамы: Американо кофеси.	
АМЕРИКАНО КОФЕСИ 0,4 ДАН 400мл (17ккал, май-0,5г, углевод-2,9г, белок-0,2г)	114
Курамы: Американо кофеси.	
КАПУЧИНО КОФЕСИ 0,2 ДАН 200мл (56ккал, май-1,2г, углевод-9,3г, белок-2г)	89
Курамы: Капучино кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
КАПУЧИНО КОФЕСИ 0,3 ДАН 300мл (46ккал, май-1,1г, углевод-7,1г, белок-1,9г)	119
Курамы: Капучино кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
КАПУЧИНО КОФЕСИ 0,4 ДАН 400мл (50ккал, май-1,1г, углевод-7,9г, белок-2г)	129
Курамы: Капучино кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
ЛАТТЕ КОФЕСИ 0,2 ДАН 200мл (53ккал, май-1,2г, углевод-8,1г, белок-2,3г)	89
Курамы: Латте кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
ЛАТТЕ КОФЕСИ 0,3 ДАН 300мл (46ккал, май-1,2г, углевод-6,4г, белок-2,2г)	124
Курамы: Латте кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
ЛАТТЕ КОФЕСИ 0,4 ДАН 400мл (48ккал, май-1,3г, углевод-7г, белок-2,3г)	139
Курамы: Латте кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
ГЛЯСЕ КОФЕСИ 0,3 ДАН 300мл (43ккал, май-1,3г, углевод-6,9г, белок-1г)	119
Курамы: Глясе кофеси. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
КАРА ЧАЙ 0,3л (12ккал, май-0г, углевод-3г, белок-0г)	52
Курамы: кайнак суу, Greenfield кара чайы.	
КӨК ЧАЙ 0,3л (12ккал, май-0г, углевод-3г, белок-0г)	52
Курамы: кайнак суу, Greenfield көк чайы.	
СИРОПТОР	
ВАНИЛЬ ЖЫТЫ МЕНЕН СИРОП (187ккал, май-0г, углевод-49,2г, белок-0г)	34
Курамы: ваниль жыты менен сироп.	
КАРАМЕЛЬ ЖЫТЫ МЕНЕН СИРОП (210ккал, май-0г, углевод-52г, белок-0г)	34
Курамы: карамель жыты менен сироп.	
ДЕСЕРТТЕР	
АЛЧА МЕНЕН ПИРОЖОК 93г (220ккал, май-7г, углевод-36г, белок-3г)	92
Курамы: ыссык кытырак алча менен пирожок. Аллергендер: Глютен, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей.	
ТОКОЙ МӨМӨСҮ КРЕМ-ЧИЗ ПИРОЖОК 93г (230ккал, май-5г, углевод-43г, белок-4г)	92
Курамы: кытырак камырга өрүк салынган ысык пирожок. Аллергендер: Глютен, жумуртка. Курамында камтышы мүмкүн: горчица, күкүрт диоксиди, рак сымал жандыктар, соя, лактоза, сельдерей.	
ШОКОЛАДТУУ ДОНАТ 55г (441ккал, май-28г, углевод-39г, белок-6,4г)	129
Курамы: шоколад даамы менен донат. Аллергендер: глютен, лактоза, жаңгак, жумуртка жана соя кайра иштетүүчү азыктары.	
КУЛПУНАЙ ДОНАТ 70г (420ккал, май-25г, углевод-44г, белок-4,6г)	129
Курамы: кулпунай даамы менен донат. Аллергендер: глютен, лактоза, жаңгак, жумуртка жана соя кайра иштетүүчү азыктары.	
ЖЕМИШТҮҮ КЕКС 42г (304ккал, май-16г, углевод-36г, белок-3,1г)	114
Курамы: жемиштүү кекс. Аллергендер: глютен, лактоза, жумуртка, курамында камтылышы мүмкүн: жаңгактар, жер жаңгак.	
МАНГО-МАРАКУЙЯ КОШУЛГАН КЕКС 39г (402ккал, май-21г, углевод-48г, белок-4,1г)	114
Курамы: манго-маракуйя кошулган кекс. Аллергендер: глютен, лактоза, жумуртка, курамында камтылышы мүмкүн: жаңгактар, жер жаңгак.	
КУЛПУНАЙ МЕНЕН ПИРОЖОК (284ккал, май-16,9г, углевод-30,1г, белок-3,10г)	92
Курамы: кулпунай менен пирожок. Аллергендер: глютен.	
КЛЮКВА МЕНЕН КЕКС (378ккал, май-19,0г, углевод-47г, белок-3,8г)	114
Курамы: клюква менен кекс. Аллергендер: глютен, курамында камтылышы мүмкүн: жаңгактар, жер жаңгак.	
БАЛМУЗДАК	
КУЛПУНАЙ-СУТ АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН ЖАЙКЫ ФАНТАЗИЯ БАЛ МУЗДАГЫ 120г (140ккал, май-3,5г, углевод-22,8г, белок-3,2г)	99
Курамы: кулпунай менен балмуздак. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	
ЖАЙКЫ БАЛМУЗДАК 84г (149ккал, май-3,7г, углевод-25,6г, белок-3,5г)	49
Курамы: назик жана таттуу балмуздак. Аллергены: сүттүн кайра иштетүү азыктары.	

МЕНЮ БЛЮД		ЦЕНЫ
КУРИЦА		
1 КУРИНАЯ НОЖКА ОРИГИНАЛЬНАЯ 1/84 (186ккал, жиры-5,8г, углеводы-6,28г, белки-22,24г) Состав: куриная ножка в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		114
2 КУРИНЫЕ НОЖКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 2/168 (186ккал, жиры-5,8г, углеводы-6,28г, белки-22,24г) Состав: куриные ножки в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		219
3 КУРИНЫЕ НОЖКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 3/252 (186ккал, жиры-5,8г, углеводы-6,28г, белки-22,24г) Состав: куриные ножки в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		319
1 КУРИНАЯ НОЖКА ОСТРАЯ 1/84 (211,64ккал, жиры-5,2г, углеводы-2,47г, белки-22,14г) Состав: куриная ножка в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		114
2 КУРИНЫЕ НОЖКИ ОСТРЫЕ 2/168 (211,64ккал, жиры-5,2г, углеводы-2,47г, белки-22,14г) Состав: куриные ножки в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		219
3 КУРИНЫЕ НОЖКИ ОСТРЫЕ 3/252 (211,64ккал, жиры-5,2г, углеводы-2,47г, белки-22,14г) Состав: куриные ножки в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		319
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ		
3 КРЫЛА 3/75 (257,16ккал, жиры-10,02г, углеводы-8,67г, белки-22,59г) Состав: острые куриные крылья. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		189
6 КРЫЛЬЕВ 6/150 (257,16ккал, жиры-10,02г, углеводы-8,67г, белки-22,59г) Состав: острые куриные крылья. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		354
9 КРЫЛЬЕВ 9/225 (257,16ккал, жиры-10,02г, углеводы-8,67г, белки-22,59г) Состав: острые куриные крылья. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		524
12 КРЫЛЬЕВ 12/300 (257,16ккал, жиры-10,02г, углеводы-8,67г, белки-22,59г) Состав: острые куриные крылья. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		664
БАЙТСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ		
БАЙТСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ, СРЕДНИЕ 95г (198,6ккал, жиры-16,38г, углеводы-7,2г, белки-22,2г) Состав: кусочки курицы. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		159
БАЙТСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ, БОЛЬШИЕ 135г (198,6ккал, жиры-16,38г, углеводы-7,2г, белки-22,2г) Состав: кусочки курицы. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		224
БАЙТСЫ ТЕРЯКИ 175г (189,78ккал, жиры-12,64г, углеводы-7,50г, белки-17,47г) Состав: байтсы с соусом терияки. Аллергены: глютен, возможно содержание: сельдерея,лактозы,горчицы,		249
СТРИПСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ		
3 СТРИПСА ОРИГИНАЛЬНЫХ 3/102г (229,01ккал, жиры-13,7г, углеводы-2,42г, белки-25,47г) Состав: куриное филе в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		204
6 СТРИПСОВ ОРИГИНАЛЬНЫХ 6/204г (229,01ккал, жиры-13,7г, углеводы-2,42г, белки-25,47г) Состав: куриное филе в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		389
9 СТРИПСОВ ОРИГИНАЛЬНЫХ 9/306г (229,01ккал, жиры-13,7г, углеводы-2,42г, белки-25,47г) Состав: куриное филе в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		539
3 СТРИПСА ОСТРЫХ 3/93г (198ккал, жиры-13,7г, углеводы-2,42г, белки-25,47г) Состав: куриное филе в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		204
6 СТРИПСОВ ОСТРЫХ 6/186г (198ккал, жиры-13,7г, углеводы-2,42г, белки-25,47г) Состав: куриное филе в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		389
9 СТРИПСОВ ОСТРЫХ 9/279г (198ккал, жиры-13,7г, углеводы-2,42г, белки-25,47г) Состав: куриное филе в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		539
НАГГЕТСЫ ИЗ КУРИННОГО ФИЛЕ		
6 НАГГЕТСОВ 75г (262,24ккал, жиры-10,7г, углеводы-4,5г, белки-15,61г) Состав: мякоть филе курицы. Аллергены: Возможно содержание: горчицы, глютен, лактоза, ракообразных, сельдерея.		144
9 НАГГЕТСОВ 112г (262,24ккал, жиры-10,7г, углеводы-4,5г, белки-15,61г) Состав: мякоть филе курицы. Аллергены: Возможно содержание: горчицы, глютен, лактоза, ракообразных, сельдерея.		214
12 НАГГЕТСОВ 150г (262,24ккал, жиры-10,7г, углеводы-4,5г, белки-15,61г) Состав: мякоть филе курицы. Аллергены: Возможно содержание: горчицы, глютен, лактоза, ракообразных, сельдерея.		254
БАСКЕТЫ		
БАСКЕТ М 18 ОСТРЫХ КРЫЛЬЕВ 450г (257,16ккал, жиры-10,02г, углеводы-8,67г, белки-22,59г) Состав: острые куриные крылья. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		979
БАСКЕТ L 26 ОСТРЫХ КРЫЛЬЕВ 650г (257,16ккал, жиры-10,02г, углеводы-8,67г, белки-22,59г) Состав: острые куриные крылья. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		1349
БАСКЕТ ДУЭТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 522г (241,31ккал, жиры-12,96г, углеводы-13,6г, белки-17,61г) Состав: 2 ножки, 2 куриных крылышка, 6 стрипсов в оригинальной панировке, 1 картофель фри стандарт. Аллергены: глютен, лактоза, яйца, возможно содержание: горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.		839
БАСКЕТ ДУЭТ ОСТРЫЙ 504г (243,83ккал, жиры-13,83г, углеводы-12,33г, белки-17,46г) Состав: 2 острые ножки, 2 острых куриных крылышка, 6 стрипсов в острой панировке, 1 картофель фри стандарт. Аллергены: глютен, возможно содержание: горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яиц		839
БАСКЕТ 5 НОЖЕК ОРИГИНАЛЬНЫЙ 420г (186ккал, жиры-5,8г, углеводы-6,28г, белки-22,24г) Состав: куриные ножки в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		524
БАСКЕТ 5 НОЖЕК ОСТРЫХ 420г (211,64ккал, жиры-5,2г, углеводы-2,47г, белки-22,14г) Состав: куриные ножки в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		524
БАСКЕТ 10 НОЖЕК ОРИГИНАЛЬНЫЙ 840г (191,43ккал, жиры-9,37г, углеводы-7,31г, белки-22,24г) Состав: куриные ножки в оригинальной панировке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		999
БАСКЕТ 10 НОЖЕК ОСТРЫЙ 840г (211,64ккал, жиры-5,2г, углеводы-2,47г, белки-22,14г) Состав: куриные ножки в острой панировке. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		999
САНДЕРС БАСКЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 349г (236,22ккал, жиры-13,12г, углеводы-8,83г, белки-22,18г) Состав: 2 ножки, 2 оригинальных стрипса, байтсы 63г. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.		459
САНДЕРС БАСКЕТ ОСТРЫЙ 343г (205,95ккал, жиры-8,98г, углеводы-5,07г, белки-24,42г) Состав: 2 острые ножки, 2 острых стрипса, байтсы 63г. Аллергены: Глютен, возможно содержание сельдерея.		459
ПАТИ БАСКЕТИ 187г (261,64ккал, жиры-11,75г, углеводы-24,30г, белки-10,84г) Состав: картошка фри, 6 кусочков байтс, сырный соус. Аллергены: глютен, лактоза, яйца, возможно содержание: горчицы, диоксида серы, ракообразных, сои.		239
НАГГЕТС БАСКЕТИ 162г (261ккал, жиры-14,73г, углеводы-24,98г, белки-9,65г) Состав: 5 оригинальных наггетсов и стандартная порция фри. Аллергены: Возможно содержание: горчицы, диоксида серы, глютен, лактоза, ракообразных, сельдерей, сои, яйца.		239
САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ		
ШЕФБУРГЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 193г (238ккал, жиры-9,5г, углеводы-25г, белки-14,5г) Состав: Сливочный соус, куриное филе в оригинальной панировке, салат айсберг, помидоры, булочка с кунжутом. Аллергены: глютен пшеничный, семена кунжута, продукты переработки яиц и молока.		249
ШЕФБУРГЕР ОСТРЫЙ 183г (224ккал, жиры-8,9г, углеводы-25г, белки-14,5г) Состав: Соус "Бургер", куриное филе в острой панировке, листья салата, маринованные огурчики, лук, булочка с кунжутом. Аллергены: Глютен, кунжут, яйца, возможно содержание сельдерея, лактозы.		249

ЧИЗБУРГЕР 158г (243ккал, жиры-8,6г, углеводы-27,4г, белки-13,8г)	179
Состав: Горчичный соус, кетчуп, 2 стрипса оригинальных, лук, сыр чеддер, огурцы, пшеничная булочка. Аллергены: Глютен, горчица, лактоза, соя, яйца. Возможно содержание: кунжута, сельдерея.	
ЛОНГЕР 101г (218,39ккал, жиры-10,03г, углеводы-26,15г, белки-10,84г)	99
Состав: Пшеничная булочка, байтсы, маринованные огурчики, лук майонез и кетчуп. Аллергены: Глютен, яйца. Возможно содержание: кунжута, лактозы, сельдерея.	
ЧИЗБУРГЕР ДЕ ЛЮКС 186г (205ккал, жиры-6,9г, углеводы-22,1г, белки-13,7г)	249
Состав: Горчичный соус, кетчуп, куриное филе в оригинальной панировке, лук, сыр Чеддер, огурцы, пшеничная булочка, свежий салат и ломтики помидора. Аллергены: Глютен, горчица, лактоза, соя, яйца. Возможно содержание: кунжута, сельдерея.	
ШЕФБУРГЕР ДЕ ЛЮКС ОРИГИНАЛЬНЫЙ 217г (225ккал, жиры-10,2г, углеводы-18,5г, белки-14,8г)	269
Состав: Куриное филе в оригинальной панировке, салат айсберг, маринованные огурцы, лук, фирменный соус "Бургер", булочка с кунжутом и сыр. Аллергены: Глютен, горчица, лактоза, соя, яйца. Возможно содержание: кунжута, сельдерея.	
ШЕФБУРГЕР ДЕ ЛЮКС ОСТРЫЙ 207г (233ккал, жиры-10,7г, углеводы-19,3г, белки-14,9г)	269
Состав: Куриное филе в острой панировке, салат айсберг, маринованные огурцы, лук, фирменный соус "Бургер", булочка с кунжутом и сыр. Аллергены: Глютен, кунжут, лактоза, яйца. Возможно содержание сельдерея.	
ШЕФ ТАУЭР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 257г (273ккал, жиры-16,4г, углеводы-18,5г, белки-12,2г)	309
Состав: Соус Цезарь, куриное филе в оригинальной панировке, хашбраун, сыр, салат айсберг, помидоры, пшеничная булочка с черно-белым кунжутом. Аллергены: Глютен, кунжут, лактоза, яйца. Возможно содержание: горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	
ШЕФ ТАУЭР ОСТРЫЙ 249г (286ккал, жиры-17,6г, углеводы-18,8г, белки-12,3г)	309
Состав: Филе в острой панировке, румяный хашбраун, ломтик сыра, салат айсберг, маринованные огурцы, лук, соус Бургер на пшеничной булочке с черно-белым кунжутом. Аллергены: Глютен, кунжут, яйца. Возможно содержание: горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, лактозы, сои.	
ЧИКЕНБУРГЕР 134г (230ккал, жиры-10,3г, углеводы-28г, белки-7,8г)	129
Состав: Булочка Солнечная, соус майонезный "Легкий", салат Айсберг, котлеты куриные оригинальные. Аллергены: Глютен, яйца. Возможно содержание горчицы, кунжута, лактозы, сельдерея.	
САНДЕРС БУРГЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 220г (238ккал, жиры-10,6г, углеводы-19,9г, белки-15,6г)	309
Состав: Сливочная булочка Бриошь, двойной сыр Чеддер, маринованные огурчики, салат и куриное филе в оригинальной панировке. Аллергены: Горчица, глютен, кунжут, лактоза, яйца. Возможно содержание сельдерея.	
САНДЕРС БУРГЕР ОСТРЫЙ 227г (244ккал, жиры-11,4г, углеводы-19,9г, белки-15,5г)	309
Состав: Сливочная булочка Бриошь, двойной сыр Чеддер, маринованные огурчики, салат и куриное филе в острой панировке. Аллергены: Горчица, глютен, кунжут, лактоза, яйца. Возможно содержание сельдерея.	
БИГ САНДЕРС БУРГЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 281г (233ккал, жиры-10,2г, углеводы-22,3г, белки-12,9г)	359
Состав: Тройная порция оригинальных куриных стрипсов, салат айсберг, маринованные огурчики, соус бургер, булочка Биг Бриошь. Аллергены: Глютен, кунжут, лактоза, яйца. Возможно содержание сельдерея.	
БИГ САНДЕРС БУРГЕР ОСТРЫЙ 272г (244ккал, жиры-11,4г, углеводы-21,3г, белки-13,5г)	359
Состав: Тройная порция острых куриных стрипсов, салат айсберг, маринованные огурчики, соус бургер, булочка Биг Бриошь. Аллергены: Глютен, кунжут, лактоза, яйца. Возможно содержание сельдерея.	
САНДЕРС ЧИЗ БУРГЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 265г (254ккал, жиры-12,5г, углеводы-22,7г, белки-12,5г)	309
Состав: булочка Бриошь, филе оригинальное, салат, томаты,сырный соус, сырная котлета. Аллергены: Глютен, кунжут, яйца. Возможно содержание: горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, лактозы, сои.	
САНДЕРС ЧИЗ БУРГЕР ОСТРЫЙ 262г (260ккал, жиры-13,5г, углеводы-22,3г, белки-12,5г)	309
Состав: булочка Бриошь, филе острое, салат, томаты,сырный соус, сырная котлета. Аллергены: Глютен, кунжут, яйца. Возможно содержание: горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, лактозы, сои.	
САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ	
АЙ-ТВИСТЕР 98г (228,77ккал, жиры-10,90г, углеводы-26,54г, белки-11,63г)	99
Состав: Сырная лепешка, сочная курочка с нежным сырным соусом. Аллергены: Глютен, яйца, возможно содержание лактозы, сельдерея.	
ТВИСТЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 184г (241ккал, жиры-9,7г, углеводы-27г, белки-11,3г)	219
Состав: кусочки куриного филе в оригинальной панировке, листья салата, помидоры и нежный соус в пшеничной лепешке. Аллергены: Глютен, лактоза, яйца, возможно содержание сельдерея.	
ТВИСТЕР ОСТРЫЙ 178г (250ккал, жиры-10,8г, углеводы-26,2г, белки-11,8г)	219
Состав: кусочки куриного филе в острой панировке, листья салата, кусочки помидора и нежный соус в пшеничной лепешке. Аллергены: Глютен, яйца, возможно содержание сельдерея, лактозы.	
ТВИСТЕР ВЕДЖИ 172г (294ккал, жиры-19,6г, углеводы-24,7г, белки-4,8г)	219
Состав: хашбраун, ломтик сыра, листья салата и кусочки помидора в нежном соусе в пшеничной лепешке. Аллергены: Яйца, возможно содержание горчицы, диоксида серы, глютена, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои.	
БОКСМАСТЕР ОРИГИНАЛЬНЫЙ 277г (253ккал, жиры-13,2г, углеводы-22,9г, белки-10,7г)	309
Состав: Филе в уникальной панировке, хашбраун, ломтик сыра, салат, помидоры и нежный соус в пшеничной лепешке. Аллергены: Яйца, глютен, лактоза, возможно содержание горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	
БОКСМАСТЕР ОСТРЫЙ 274г (259ккал, жиры-13,9г, углеводы-22,9г, белки-10,6г)	309
Состав: куриное филе в острой панировке, хашбраун, ломтик сыра, кусочки помидора, салат и нежный соус в горячей лепешке. Аллергены: Яйца, глютен, лактоза, возможно содержание горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	
ТВИСТЕР ДЖУНИОР 132г (224,24ккал, жиры-11,25г, углеводы-23,08г, белки-14,11г)	169
Состав: сырная лепешка, сочные байтсы из куриного филе в панировке, горчица, кетчуп, сыр, маринованные огурчики и лук. Аллергены: Горчица, яйца, глютен, лактоза, сельдерей.	
ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС ОРИГИНАЛЬНЫЙ 195г (249ккал, жиры-10,2г, углеводы-26,4г, белки-12,7г)	249
Состав: кусочки куриного филе в оригинальной панировке, салат айсберг, маринованные огурчики, лук, сыр и нежный соус завернутые в пшеничную лепешку. Аллергены: Горчица, яйца, глютен, лактоза, сельдерей.	
ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС ОСТРЫЙ 193г (257ккал, жиры-11,3г, углеводы-25,6г, белки-13,2г)	249
Состав: кусочки куриного филе в острой панировке, салат айсберг, пикантные маринованные огурчики, лук, сыр и нежный соус завернутые в пшеничную лепешку. Аллергены: Горчица, яйца, глютен, лактоза, сельдерей.	
ТВИСТЕР КЕБАБ 249г (236,07ккал, жиры-12,98г, углеводы-23,76г, белки-10,18г)	279
Состав: байтсы, свежие томаты, листья салата, лук, маринованные огурчики, ломтик сыра, картофель фри, нежный соус Бургер классический и кетчуп в пшеничной лепёшке. Аллергены: Яйца, глютен, лактоза, возможно содержание горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	
МЕГАРОЛЛ 260г (230ккал, жиры-9,4г, углеводы-22,4г, белки-12г)	359
Состав: куриное филе в острой панировке, свежие томаты, листья салата, маринованные огурчики, кетчуп, картофель фри и нежный соус в пшеничной лепёшке. Аллергены: Яйца, глютен, сельдерей, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сои.	
БОКСМАСТЕР ЧИЗ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 296г (254ккал, жиры-12,5г, углеводы-22,7г, белки-12,5г)	309
Состав: пшеничная тортилия, филе оригинальное, салат, томаты,сырный соус, сырная котлета Аллергены: Яйца, глютен, лактоза, возможно содержание горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	
АЧУУ БОКСМАСТЕР ЧИЗ 293г (260ккал, жиры-13,4г, углеводы-22,2г, белки-12,5г)	309
Состав: пшеничная тортилия, филе острое, салат, томаты,сырный соус, сырная котлета Аллергены: Яйца, глютен, лактоза, возможно содержание горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	

ТВИСТЕР ЧИЗ ВЕДЖИ 220г (317ккал, жиры-20,7г, углеводы-28,5г, белки-5,9г)	249
Состав: пшеничная тортилия, филе оригинальное, салат, томаты,сырный соус, сырная котлета Аллергены: Яйца, глютен, лактоза, возможно содержание горчицы, диоксида серы, ракообразных, сельдерея, сои.	
РОЛЛ С КРЕВЕТКАМИ 173г (245ккал, жиры-10,1г, углеводы-30,8г, белки-8,4г)	299
Состав: креветки, листья салата, помидоры, соус терияки, нежный соус в пшеничной лепешке. Аллергены: глютен, ракообразные, возможно содержание: горчицы, диоксида серы, лактозы, сельдерея, сои, яйц.	
СОУСЫ В АССОРТИМЕНТЕ 24мл	39
КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ. Аллергены: сельдерей.	
КИСЛО-СЛАДКИЙ ЧИЛИ. Аллергены: возможно содержание горчицы, глютена, лактозы, сельдерея, сои.	
СЫРНЫЙ. Аллергены: лактоза, яйца.	
ЧЕСНОЧНЫЙ. Аллергены: горчица, яйца.	
БАРБЕКЮ. Аллергены: возможно содержание горчицы, глютена, лактозы, сельдерея, сои.	
ТЕРИЯКИ	99
ГАРНИРЫ	
КАРТОФЕЛЬ ФРИ МАЛЫЙ 60г (292,14ккал, жиры-4,7г, углеводы-38,86г, белки-6,05г)	134
Состав: хрустящий картофель фри. Аллергены: Возможно содержание горчицы, диоксида серы, глютен, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
КАРТОФЕЛЬ ФРИ СТАНДАРТНЫЙ 100г (292,14ккал, жиры-4,7г, углеводы-38,86г, белки-6,05г)	214
Состав: хрустящий картофель фри. Аллергены: Возможно содержание горчицы, диоксида серы, глютен, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
БАСКЕТ ФРИ 200г (292,14ккал, жиры-4,7г, углеводы-38,86г, белки-6,05г)	104
Состав: хрустящий картофель фри. Аллергены: Возможно содержание горчицы, диоксида серы, глютен, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
КАРТОФЕЛЬ ПО ДЕРЕВЕНСКИ МАЛЫЙ 80г (265ккал, жиры-17,4г, углеводы-24,2г, белки-3г)	154
Состав: хрустящий картофель по деревенски. Аллергены: Глютен, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
КАРТОФЕЛЬ ПО ДЕРЕВЕНСКИ СТАНДАРТНЫЙ 135г (265ккал, жиры-17,4г, углеводы-24,2г, белки-3г)	154
Состав: хрустящий картофель по деревенски. Аллергены: Глютен, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
САНДЕРС КАРТОШКА 120г (291ккал, жиры-20,5г, углеводы-23,3г, белки-3,2г)	139
Состав: Порция обжаренных ломтиков картошки фри в сырном соусе. Аллергены: Глютен, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ 3 шт 87г (312ккал, жиры-20,4г, углеводы-21,7г, белки-10,4г)	259
Состав: палочки из сыра моцарелла в панировке, масло растительное. Аллергены: Глютен, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ 6 шт 162г (312ккал, жиры-20,4г, углеводы-21,7г, белки-10,4г)	229
Состав: палочки из сыра моцарелла в панировке, масло растительное. Аллергены: глютен, горчица, молоко и продукты его переработки, сельдерей, соя, яйца, тропомиозин, диоксид серы.	
КРЕВЕТКИ 3 шт 54г (253ккал, жиры-13,9г, углеводы-18,3г, белки-15,8г)	389
Состав: креветка в панировке, масло растительное. Аллергены: Глютен, ракообразные, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, сельдерея, сои, яйц.	
КРЕВЕТКИ 6 шт 108г (253ккал, жиры-13,9г, углеводы-18,3г, белки-15,8г)	499
Состав: креветка в панировке, масло растительное. Аллергены: Глютен, ракообразные, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, сельдерея, сои, яйц.	
ЛОМТИК СЫРА 12г (336ккал, жиры-28г, углеводы-4г, белки-17г)	18
Состав: сыр Чеддер. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
ХАШБРАУН 41,5г (313,87ккал, жиры-5,8г, углеводы-34,94г, белки-3,14г)	39
Состав: хашбраун из картофеля. Аллергены: Возможно содержание горчицы, диоксида серы, глютен, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои, яйц.	
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ	69
КОКА-КОЛА 0,3 (42ккал, жиры-0г, углеводы-10,6г, белки-0г)	
КОКА-КОЛА 0,4 (42ккал, жиры-0г, углеводы-10,6г, белки-0г)	77
КОКА-КОЛА 0,5 (42ккал, жиры-0г, углеводы-10,6г, белки-0г)	
СПРАЙТ 0,3 (13,3ккал, жиры-0г, углеводы-3,1г, белки-0г)	69
СПРАЙТ 0,4 (13,3ккал, жиры-0г, углеводы-3,1г, белки-0г)	
СПРАЙТ 0,5 (13,3ккал, жиры-0г, углеводы-3,1г, белки-0г)	79
ФАНТА 0,3 (48ккал, жиры-0г, углеводы-11,8г, белки-0г)	
ФАНТА 0,4 (48ккал, жиры-0г, углеводы-11,8г, белки-0г)	77
ФАНТА 0,5 (48ккал, жиры-0г, углеводы-11,8г, белки-0г)	
КОКА-КОЛА ЗЕРО 0,5 (0,2ккал, жиры-0г, углеводы-0г, белки-0г)	94
РИСО ПЕРСИКОВЫЙ 200 мл (62ккал, жиры-0г, углеводы-15,2г, белки-0г)	
Состав: сокосодержащий напиток с содержанием персикового пюре мин. 33%, сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), вода.	54
РИСО ЯБЛОЧНЫЙ НЕКТАР 200 мл (51,2ккал, жиры-0г, углеводы-12,4г, белки-0г)	
Состав: Яблочный сок (мин 50%), сахар, регуляторы кислотности (лимонная кислота и яблочная кислота), вода.	54
РИСО МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ 200 мл (50ккал, жиры-0г, углеводы-12г, белки-0г)	
Состав: Сокосодержащий напиток с содержанием пюре и соков мин. 36% (персиковое пюре, апельсиновый сок, ананасовый сок), сахар, регулятор кислотности (лимонная кислота), вода.	54
РИСО АПЕЛЬСИН 200 мл (46ккал, жиры-0г, углеводы-11г, белки-0г)	
Состав: апельсиновый сок (мин. 25%), сахар , регулятор кислотности (лимонная кислота), стабилизатор (пектин), натуральные ароматизаторы, краситель (каротины), вода.	79
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ FUSETEA ПЕРСИК 0,5 (29ккал, жиры-0г, углеводы-6,9г, белки-0г)	
ЧАЙ ЗЕЛЕНый FUSETEA МАНГО-РОМАШКА 0,5 (34ккал, жиры-0г, углеводы-8,2г, белки-0г)	79
ВОДА "БОНАКВА" БЕЗ ГАЗА 0,5 (0ккал, жиры-0г, углеводы-0г, белки-0г)	
КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ МИЛКШЕЙК НЕЖНАЯ ВАНИЛЬ 0,25л (75ккал, жиры-1,5г, углеводы-13,7г, белки-1,7г)	99
Состав: ванильный молочный коктейль. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ МИЛКШЕЙК НЕЖНАЯ ВАНИЛЬ 0,4л (75ккал, жиры-1,5г, углеводы-13,7г, белки-1,7г)	129
Состав: ванильный молочный коктейль. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ МИЛКШЕЙК БАНАН 0,25 л (142ккал, жиры-2,1г, углеводы-20,8г, белки-2,5г)	99
Состав: молочный коктейль банан. Аллергены: лактоза.	
КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ МИЛКШЕЙК БАНАН 0,4 л (142ккал, жиры-2,1г, углеводы-20,8г, белки-2,5г)	129
Состав: молочный коктейль банан. Аллергены: лактоза.	
КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ МИЛКШЕЙК БАБЛ ГАМ 0,25 л (126ккал, жиры-2,1г, углеводы-23,1г, белки-2,4г)	99
Состав: молочный коктейль бабл гам. Аллергены: лактоза.	

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ МИЛКШЕЙК БАБЛ ГАМ 0,4 л (126ккал, жиры-2,1г, углеводы-23,1г, белки-2,4г)	129
Состав: молочный коктейль бабл гам. Аллергены: лактоза.	
ЛИМОНАД ВИШНЯ 0,4л (36,1ккал, жиры-0г, углеводы-6,2г, белки-0г)	129
Состав: лимонад со вкусом вишни.	
ЛИМОНАД МАНГО 0,4 л (13,16ккал, жиры-0г, углеводы-5,25г, белки-0г)	129
Состав: лимонад со вкусом манго.	
ЛИМОНАД МОХИТО 0,4 л (37,8ккал, жиры-0г, углеводы-4,5г, белки-0г)	129
Состав: лимонад со вкусом лимон-лайм.	
ЛИМОНАД ФЕЙХОА 0,4 л (13,1ккал, жиры-0г, углеводы-4,6г, белки-0г)	129
Состав: лимонад со вкусом фейхоа.	
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ	
КОФЕ ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО 0,1 ЗЕРНОВОЙ 100мл (22ккал, жиры-0,5г, углеводы-4,2г, белки-0,2г)	89
Состав: кофе Двойной Эспрессо.	
КОФЕ АМЕРИКАНО 0,2 ЗЕРНОВОЙ 200мл (22ккал, жиры-0,5г, углеводы-4,2г, белки-0,2г)	89
Состав: кофе Американо.	
КОФЕ АМЕРИКАНО 0,3 ЗЕРНОВОЙ 300мл (17ккал, жиры-0,5г, углеводы-2,9г, белки-0,2г)	104
Состав: кофе Американо.	
КОФЕ КАПУЧИНО 0,4 ЗЕРНОВОЙ 400мл (17ккал, жиры-0,5г, углеводы-2,9г, белки-0,2г)	114
Состав: кофе Американо.	
КОФЕ КАПУЧИНО 0,2 ЗЕРНОВОЙ 200мл (56ккал, жиры-1,2г, углеводы-9,3г, белки-2г)	89
Состав: кофе Капучино. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОФЕ КАПУЧИНО 0,3 ЗЕРНОВОЙ 300мл (46ккал, жиры-1,1г, углеводы-7,1г, белки-1,9г)	119
Состав: кофе Капучино. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОФЕ КАПУЧИНО 0,4 ЗЕРНОВОЙ 400мл (50ккал, жиры-1,1г, углеводы-7,9г, белки-2г)	129
Состав: кофе Капучино. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОФЕ ЛАТТЕ 0,2 ЗЕРНОВОЙ 200мл (53ккал, жиры-1,2г, углеводы-8,1г, белки-2,3г)	89
Состав: кофе Латте. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОФЕ ЛАТТЕ 0,3 ЗЕРНОВОЙ 300мл (46ккал, жиры-1,2г, углеводы-6,4г, белки-2,2г)	124
Состав: кофе Латте. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОФЕ ЛАТТЕ 0,4 ЗЕРНОВОЙ 400мл (48ккал, жиры-1,3г, углеводы-7г, белки-2,3г)	139
Состав: кофе Латте. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
КОФЕ ГЛАСЕ 0,3 ЗЕРНОВОЙ 300мл (43ккал, жиры-1,3г, углеводы-6,9г, белки-1г)	119
Состав: Кофе Глясе. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 0,3 л (12ккал, жиры-0г, углеводы-3г, белки-0г)	52
Состав: кипяченая вода, чай черный Greenfield.	
ЧАЙ ЗЕЛЕНый 0,3 л (12ккал, жиры-0г, углеводы-3г, белки-0г)	52
Состав: кипяченая вода, чай зеленый Greenfield.	
СИРОПЫ	
СИРОП С АРОМАТОМ ВАНИЛЬ (187ккал, жиры-0г, углеводы-49,2г, белки-0г)	34
Состав: сироп с ароматом Ваниль.	
СИРОП С АРОМАТОМ КАРАМЕЛЬ (210ккал, жиры-0г, углеводы-52г, белки-0г)	34
Состав: сироп с ароматом Карамель.	
ДЕСЕРТЫ	
ПИРОЖОК С ВИШНЕЙ 93г (220ккал, жиры-7г, углеводы-36г, белки-3г)	92
Состав: горячий пирожок с вишней в хрустящем тесте. Аллергены: Глютен, яйца, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои	
ПИРОЖОК С НАЧИНКОЙ “ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ КРЕМ-ЧИЗ” 93г (230ккал, жиры-5г, углеводы-43г, белки-4г)	92
Состав: горячий пирожок с вкусом лесных ягод и нежного сыра в хрустящем тесте. Аллергены: Глютен, яйца, возможно содержание горчицы, диоксида серы, лактозы, ракообразных, сельдерея, сои	
ДОНАТ ШОКОЛАДНЫЙ 55г (441ккал, жиры-28г, углеводы-39г, белки-6,4г)	129
Состав: донат со вкусом шоколада. Аллергены: глютен, лактоза, продукты переработки сои, яиц, орехов.	
ДОНАТ КЛУБНИЧНЫЙ 70г (420ккал, жиры-25г, углеводы-44г, белки-4,6г)	129
Состав: донат со вкусом клубники. Аллергены: глютен, лактоза, продукты переработки сои, яиц, орехов.	
ЯГОДНЫЙ КЕКС 42г (304ккал, жиры-16г, углеводы-36г, белки-3,1г)	114
Состав: кекс ягодный. Аллергены: глютен, лактоза, яйца, возможно содержание: орехи, арахис.	
КЕКС МАНГО-МАРАКУЙЯ 39г (402ккал, жиры-21г, углеводы-48г, белки-4,1г)	114
Состав: кекс манго-маракуйя. Аллергены: глютен, молоко, яйца, возможно содержание: орехи, арахис.	
ПИРОЖОК КЛУБНИКА (ккал-284, жиры- 16,9г, углеводы-30,1г, белки-3,10г)	92
Состав: пирожок клубника. Аллергены: глютен	
КЕКС КЛЮКВА (ккал-378, жиры- 19,0г, углеводы-47г, белки-3,8г)	114
Состав: кекс клюква. Аллергены: глютен, возможно содержание орехов и арахиса.	
МОРОЖЕНОЕ	
МОРОЖЕНОЕ ЛЕТНЯЯ ФАНТАЗИЯ КЛУБНИЧНОЕ. МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ 120г (140ккал, жиры-3,5г, углеводы-22,8г, белки-3,2г)	99
СИРОП КЛУБНИЧНЫЙ 19г (249ккал, жиры-0,1г, углеводы-61,7г, белки-0,2г)	
Состав: клубничное мороженое. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	49
МОРОЖЕНОЕ В РОЖКЕ ЛЕТНЕЕ 84г (149ккал, жиры-3,7г, углеводы-25,6г, белки-3,5г)	
Состав: нежное мягкое сливочное мороженое в вафельном рожке. Аллергены: молоко и продукты его переработки.	



ЖЕР ЖАҢТАК АРАХИС	ГОРЧИЦА	КУКУРТА ДИОКСИДИ ДИОКСИД СЕРЫ И СУЛЬФИД	ГЛЮТЕН	КУНЖУТ	ЛЮТИН	МОЛЛОСКАЛАР МОЛЛОСКИ	ЛАКТОЗА	ЖАҢАҚТАР ОРЕХИ	РАК СЫМАЛ ЖАНДЫҚТАР РАҚОБРАЗДЫЕ	БАЛЫҚ РЫБА	СЕЛЬДЕРЕЙ	СОЯ	ЖУМУРТА ЯЙЦА
----------------------	---------	--	--------	--------	-------	-------------------------	---------	-------------------	---------------------------------------	---------------	-----------	-----	-----------------

ТАМАҚТЫҢ АТЫ		НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА												СОДЕРЖАНИЕ АЛЛЕРГЕНОВ В СОСТАВЕ БЛЮД											
		ИДИШТЕРДЕГІ АЛЛЕРГЕНДЕРДІҢ ҚУРАМЫ												КАНАТТУУЛАРДЫҢ ЭТИ											
														МЯСО ПТИЦЫ											
САН ЭТИ (ӨЗГӨЧӨ)	КУРИНЫЕ НОЖКИ (ОРИГИНАЛЬНЫЕ)																								
САН ЭТИ (АЧУУ)	КУРИНЫЕ НОЖКИ (ОСТРЫЕ)																								
ТООК ФИЛЕСИ (ӨЗГӨЧӨ)	ФИЛЕ КУРИНОЕ (ОРИГИНАЛЬНОЕ)																								
ТООК ФИЛЕСИ (АЧУУ)	ФИЛЕ КУРИНОЕ (ОСТРОЕ)																								
ТООКТУН СУПІ ЭТИНЕН СТРИПС (ӨЗГӨЧӨ)	СТРИПСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ (ОРИГИНАЛЬНЫЕ)																								
ТООКТУН СУПІ ЭТИНЕН СТРИПС (АЧУУ)	СТРИПСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ (ОСТРЫЕ)																								
ТООКТУН СУПІ ЭТИНЕН БАЙТС	БАЙТСЫ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ																								
ТООКТУН КАНАТТАРЫ	КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ																								
ТООКТУН СУПІ ЭТИНЕН НАЙТЕТС	НАЙТЕТСЫ																								
ТЕРНЯКИ БАЙТСАРЫ	БАЙТСЫ ТЕРНЯКИ																								
		БҮЛӨШКӘДӘГІ САҢДЫҢЧІТЕР												БҮРГЕРЫ - САҢДЫҢЧИ В БҮЛӨШКАХ											
ШЕФБҮРГЕР (ӨЗГӨЧӨ)	ШЕФБҮРГЕР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
ШЕФБҮРГЕР (АЧУУ)	ШЕФБҮРГЕР (ОСТРЫЙ)																								
ШЕФБҮРГЕР ДЕ ЛЮКС (ӨЗГӨЧӨ)	ШЕФБҮРГЕР ДЕ ЛЮКС (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
ШЕФБҮРГЕР ДЕ ЛЮКС (АЧУУ)	ШЕФБҮРГЕР ДЕ ЛЮКС (ОСТРЫЙ)																								
ЛОНТЕР	ЛОНТЕР																								
ЧИЗБҮРГЕР	ЧИЗБҮРГЕР																								
ЧИЗБҮРГЕР ДЕ ЛЮКС	ЧИЗБҮРГЕР ДЕ ЛЮКС																								
САНДЕРС ЧИЗ БҮРГЕР (ӨЗГӨЧӨ)	САНДЕРС ЧИЗ БҮРГЕР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
САНДЕРС ЧИЗ БҮРГЕР (АЧУУ)	САНДЕРС ЧИЗ БҮРГЕР (ОСТРЫЙ)																								
ШЕФ ТАУЗР (ӨЗГӨЧӨ)	ШЕФ ТАУЗР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
ШЕФ ТАУЗР (АЧУУ)	ШЕФ ТАУЗР (ОСТРЫЙ)																								
САНДЕРС БҮРГЕР (ӨЗГӨЧӨ)	САНДЕРС БҮРГЕР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
САНДЕРС БҮРГЕР (АЧУУ)	САНДЕРС БҮРГЕР (ОСТРЫЙ)																								
ЧИКЕНБҮРГЕР	ЧИКЕНБҮРГЕР																								
БЫГ САНДЕРС БҮРГЕР (ӨЗГӨЧӨ)	БЫГ САНДЕРС БҮРГЕР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
БЫГ САНДЕРС БҮРГЕР (АЧУУ)	БЫГ САНДЕРС БҮРГЕР (ОСТРЫЙ)																								
		ЛЕПЕШКАДАГЫ САҢДЫҢЧІТЕР												ТВИСТЕРЫ - САҢДЫҢЧИ В ЛЕПЕШКАХ											
ТВИСТЕР ЧИЗ ВЕДЖИ	ТВИСТЕР ЧИЗ ВЕДЖИ																								
БОКС МАСТЕР ЧИЗ (ӨЗГӨЧӨ)	БОКС МАСТЕР ЧИЗ (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
БОКС МАСТЕР ЧИЗ (АЧУУ)	БОКС МАСТЕР ЧИЗ (ОСТРЫЙ)																								
МЕГА РОЛЛ	МЕГА РОЛЛ																								
ТВИСТЕР (ӨЗГӨЧӨ)	ТВИСТЕР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
ТВИСТЕР (АЧУУ)	ТВИСТЕР (ОСТРЫЙ)																								
ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС (ӨЗГӨЧӨ)	ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС (АЧУУ)	ТВИСТЕР ДЕ ЛЮКС (ОСТРЫЙ)																								
БОКСМАСТЕР (ӨЗГӨЧӨ)	БОКСМАСТЕР (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)																								
БОКСМАСТЕР (АЧУУ)	БОКСМАСТЕР (ОСТРЫЙ)																								
ТВИСТЕР ДЖУНИОР	ТВИСТЕР ДЖУНИОР																								
АЙ-ТВИСТЕР ЧИЗ	АЙ-ТВИСТЕР ЧИЗ																								
ТВИСТЕР ВЕДЖИ	ТВИСТЕР ВЕДЖИ																								
ТВИСТЕР КЕБАБ	ТВИСТЕР КЕБАБ																								
КРЕВЕТКА МЕНЕН РОЛЛ	РОЛЛ С КРЕВЕТКАМИ																								
		СОУС ТҮРЛӨРҮ												СОУСЫ ПОРЦИОННЫЕ											
ТОМАТ КЕТЧУБ	КЕТЧУЛ ТОМАТНЫЙ																								
БАРЕКЮ СОУСУ	СОУС БАРЕКЮ																								
КЫҢКЫЛТАТТУУ ЧИЛИ СОУСУ	СОУС КИСЛО-СЛАДКИЙ ЧИЛИ																								
СУРЬЫШАК СОУСУ	СОУС СЫРНЫЙ																								
САРЫҢСАК СОУСУ	СОУС ЧЕСНОЧНЫЙ																								
ТЕРНЯКИ СОУСУ	СОУС ТЕРНЯКИ																								
		ГАРНИРЛЕР												ГАРНИРЫ											
КОРОЛЬ КРЕВЕТКАЛАРЫ	КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ																								
СЫР ТЫЯҚЧЫЛАРЫ	СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ																								
САНДЕРС КАРТӨШКӨСУ	САНДЕРС КАРТОШКА																								
КАРТӨШКӨ ФРИ	КАРТӨФЕЛЬ ФРИ																								
КЫШТАК КАРТӨШӨ	КАРТӨФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ																								
ХАШБРАУН	ХАШБРАУН																								

